



Казбек  
Маматышев Зуяу

КАЗАЛДАР

87803  
808080  
802804

1. О. Сооронов. Казасбек казалыс  
(баш сөз) - 3- 37 бб.
2. Казалдар - 38 - 273 бб.
3. Пүшүрмүчкіндер - 274-280 бб.
4. Шылдама берилген ада-  
бийшілдер - 281- 283-бб.

Папиэрде  
Омар Сооронов  
Январь 1999.

## ҚАЗЫБЕК КАЗАЛЧЫ

(1901-1936)

Кыргыз адабиятына Токтогулдун туткун ырларынан кийинки абак ырларын кошкон, теги биз мектеп парталарынан тарта окуп, үйрөнүп, көлген Токтогул, Тоголок Молдо, Барпы баштаган эл ырчыларынан езгечеленуп, эзүүчү таптын өкүлү катары бааланып, сезге илинбей, "унутулуп" келгендердин бири Қазыбек казалчы Мамбетемин уулу болуп саналат. Тоталитаризмдин заманында, тандыры татаал, өмүрү трагедия луу өтүп, каза болгондан кийин да демократиянын эркин шамалы жүргөнчө, ондогон жылдар бою атын атоого, ырын жарыя айтууга тыйуу салынып, атүгүл Мамлекеттик Коопсуздук комитетинин кызматкери, белгилүү котормочу жана сынчы Аман Токтогулов айткандай ошол Комитеттин бир топ адамдарына: "Отuzунчу жылдарда Совет бийлигине каршы колу на курал алыш күрөшкөн басмачы А. Жаамбаевдин бандасында активдүү роль ойногон Қазыбек Мамбетеминовдун антисоветтик ырлары эл арасында таратыла баштаптыр, ошого жол бербее керек, кимдер таратып жатат, алар менен сүйлешүү керек"<sup>I</sup> – деген милдет коюлуп, кол жазмаларын тинтиген, аны сактаган адамдардан тартып алыш, өздөрүнө сурак жүргүзүлгөнүнө карабастан казалчынын орошон поэзиясынын орчундуу белүгү эл эсинде сакталыш, айрым адамдарын дептерлеринде жазылып калыштыр. "Алтыңды дат баспайт" дегендей Қазыбек казалчыдай нукура таланттын мурастарын ондогон жылдар бою өз алдынча жыйнап жүргөн Болотбек Исабековдой "фанатиктер" да (жакшы мааниде) эл арасынан чыгаары закондуу көрүнүш эмеспи. Эмки милдет казалчынын мурастарын жалдон көшүлгөн чөп-чарынан арылтып, үзүлгөнүн улап, бузулганын курап калайыкка кайрып берүүде турат.

Қазыбек Мамбетемин уулу топтолгон маалыматтар менен архивдик материалдардын бардыгында 1901-жылы туулгандыгы белгиленген. Атасыннын ысмы болсо бирде Мамбетимин, Маматемин, бирде Мамбетемин болуп

У

жазылыш жүрет. Казыбек казалдарының көп жерлеринде атасын "Макен" деп ызат мәнен кыскарта айтса, айрым учурларда "Имил" уулумун", "Исмаш уулумун" деп меткен жерлери да бар:

1. "Атым молдо Казыбек,  
Асы<sup>1</sup> Макен уулумун.  
Ага-ини сенден ажырап,  
Алсыздык тартып курудум."<sup>2</sup>

2. "Атамдын аты Мукамбет,  
Имил уулу койдум кол.  
Жараткандан мен болсом,  
Жалгыз элем атадан"<sup>3</sup>

3. "Атамдын аты Макен,  
Исмаш уулу койдум кол,  
Жаратканда атадан,  
Жалгыз элем мен болсом."<sup>4</sup> ж.б.

Мындалы "Макен" деген Мамбетеминдин әркелете айтылган түрү әкени түшүнүктүү, ал эми "Имил", "Исмаш" деген ысымдар кайдан чыккана түшүнүксүз. Мүмкүн көчүрүп алган информаторлор ката жазылкандыр, же уруу ичиндеги тобун билдириген лакап ат катары молдо-нулган ысым болушу да ыктымал. Бирок, ошого жарабастан, Казыбек Мамбетеминдин жалгыз уулу әжендиги баардык информациялык булактарда бирдей белгиленген.

Казыбек "Биринчи казалында":<sup>5</sup>

"Оболтон калбай катардан,  
Акчубак деп атанган,  
Ак дидаарың керермүн,  
Аман кайтсам сапардан,  
Акчубактан тараган,  
Аз Жабык уругум

Атым молдо Казыбек,  
Агайын сенден ажырап

Айылых тартып курудум<sup>6</sup> - деп, черик элинин ичиндеги акчубак уругунун жабыке деген тобунда туулгандыгын айтат. Бул Ат-Башы районуна караштуу Пограничник колхозундагы Келтебек деген жерде болот. Жогорку ыр түрмөгүндө айтылган фактлар башка информаторлордун жазып еткөргөн материалдарында да башка вариацияларда жайталанып отурат.<sup>7</sup> Демек, жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап келип Казыбек Мамбетемин уулу 1901-жылы азырыкы администрациялык белүштүрүү боюнча Нарын <sup>сгласуясь с</sup> Ат-Башы районуна караштуу Келтебек деген жерде, черик элиндеги акчубак уругунун жабыке деген тобунда туулган деп айтканыбыз туура болот.

Казыбектин атасы Мамбетеминдин терөлгөндөгү аты Күчүк болот, кийин уялыш, ак боз бээ союп, Мамбетемин деген ысымга көчүп алат. 1921-жылы Орунбо<sup>Ф</sup>рго айдалган 44 манаптын ичинде эки аялы, уулу Казыбек келини Зуурабулөр менен кошо кеткенине караганда Мамбетемин Ат-Башыдык бай, манаптардын ичиндеги төртөөнүн бири эжендиги (Ат-Башыдан төртөө айдалган) көрүнүп турат. Аны казалчы өзү да

"Алты атадан тараган,

Акчубак сизге караган"<sup>8</sup> - деп алты атадан тараган;

бир урук элдин башында турганын айтат. Демек, Казыбек эл башы,

"Айылпаган чөр болсо,

Акыл тапкан арадан.

Алсыз-начар, дарттуунун

Ажатына жараган,

Баарлашкан журт үчүн,

Байдасын бирдей санаган,

Еас санаган душманга,

Катарлуу эпкин самаган,